

БЕКТЕМИН

№96 номер орто билим
берүү мекемесин директору
Асанова Р. А.



Бишкек шаарындагы №96 орто
мекемени спорт залдары
техникалык коопсуздугу.

2019 - 2020 - окуу жылы

Бишкек шаарында 1987 жылы орто
мектебинин спорт залына
консулдуу талаштар.

Спорттук залда мамо спорттук саякчада
оуусуу мамо молдошторуудуу кирокат
алар калбашыг тууру тууру тууру эрме-
лерин есиктоо абдан маанилүү. Дене
тарбия сабагында эне келүү керек,
эне келбөө керектиги жана ента!

Ферментуу нерселер:

1. Спорттук кийим мамо бут кийиме мн масалуу керек.
2. Залга мураммелдин каткыдуусунда (корелдүүдө)
3. команда мн бирдикте гана конуучу-
лорду аткаруу керек.
4. Эгерде теке конуучу откоро турган болсо,
кечк мн машыкты, молдошторууду откороп
орун берүүдө кутушуу керек.
5. Ошон үчүрүсө тартипте ебактан, калып-
доме, окутуучууну, капитал команданын
келгелдүүлүгү аткаруу керек.
6. Сабак учурунда залдан мураммелдин
уруксаты менен гана конуу керек.

Толуу саякча:

1. Дене тарбия сабагынан кийин кун бодо спорттук
кийим мамо бут кийиме мн эчүрүсө болбойт.
2. Саат, билерик, есикто мамо кооу талаштар мн
машыгуу болбойт.
3. Мураммелдин уруксаты менен откороп
мн каткыруу, молдошторууда болбойт.
4. Спорт залда мураммел мамо машык-
туучу токтоу тараптуу зот менен
машыгууда болбойт.
5. Фопторду, машыкты мамо каткыу карнарыда
машыгууда болбойт.
6. Буттан калуу, турутушуу, конуучу
машыктууда алакеттууда
болбойт.

Спорт задань антекорого
медикоменттерди түзөсөй.

1. Туураса баи. Брок Бект.
2. Вама
3. кайчо
4. емерт.
5. год.
- 6.

Антеска медициналык пунктун
карамакчыга болот.

Дени тарбия мураамдары:

1. Турдуналиев Бекот.
2. Мансаткулов Абрамен.

1. Турдуналиев Бакият 24 саат $11^0, 11^5, 10^0, 10^5, 9^0, 9^5, 9^6, 9^2$
 $9^8, 8^0, 8^5, 8^6$
2. Мансаткулов Абрамен 8 саат $1^2, 1^8, 2^5, 5^9$
3. Мунрабди уу Кошоткина 20 саат $1^0, 1^2, 1^4, 1^6, 1^8$
 $2^4, 2^2, 5^6, 8^2, 8^8$
4. Мейманалиев Эркин 22 саат $5^0, 5^2, 5^8, 5^4, 6^8, 6^2, 7^5$
 $7^6, 7^9, 2^6, 4^9$
5. Даренов Аман 12 саат $2^4, 2^0, 3^2, 2^2, 4^2, 2^3$

11⁹ класс

№	Ф. И. О	Имя ректорат-гит. маэмуру	Директорат-кому	Мур. кому	Дата отправки сообщения
1	Абдулбек к Айдирек				11.09.19
2	Абдулмалымова Марком				11.09.19
3	Азамат к Аюпбай				11.09.19
4	Абдулманова Абсалком				11.09.19
5	Абдулмалы у Бексатман				11.09.19
6	Белкова Айнабек				11.09.19
7	Болот к Айдарым				11.09.19
8	Басматов у Турмурад				11.09.19
9	Бекматов Эрбол				11.09.19
10	Босомбет к Айда				11.09.19
11	Маным к Сезим				11.09.19
12	Малдышева Назим				11.09.19
13	Минабек к Турмурад				11.09.19
14	Мамбетов Шамурман				11.09.19
15	Мамбетов у Мамбетов				11.09.19
16	Нагор к Айзат				11.09.19
17	Насибаев у Эрбол				11.09.19
18	Нурмаганбетов Сейдиле				11.09.19
19	Нурмаганбетов к Назарман				11.09.19
20	Максат к Мамдыр				11.09.19
21	Муратали у Басматов				11.09.19
22	Мусабекова Айман				11.09.19
23	Нурбек к Айзат				11.09.19
24	Осмонов к Айчул				11.09.19
25	Орозбекова Айза				11.09.19
26	Сейдалиев Исман				11.09.19
27	Салим у Арман				11.09.19
28	Турмурад к Сезим				11.09.19
29	Хамидов к Нурмурад				11.09.19
30	Хамидов к Нурмурад				11.09.19
31	Хамидов у Турмурад				11.09.19
32	Хамидов Айман				11.09.19
33	Хамидов к Айман				11.09.19

Дене-марбас сабагында техникалык келешүүчү эрежелер

сан 500

Турмурад на иш б. н

Handwritten signatures and initials in blue ink, corresponding to the names in the table. A large, stylized signature is visible on the right side of the page, overlapping the date column.

9 б класс

№	Ф. И. О	исх.рук.тамга ногууцаг	олуурууцаг ногуу	суг. нгу	отгорну нгууцаг
1	Абаспиев Анган				5.09.19
2	Абдукаимов маасатбек				5.09.19
3	Абдуваитова Зияра				5.09.19
4	Алимамбет у. Байгал				5.09.19
5	Алишанов у. Азем				5.09.19
6	Алиева у. Аюпмурза				5.09.19
7	Аскарбеков Ибраг				5.09.19
8	Байгалиев Нелан				5.09.19
9	Байгалиев у. Аманжол				5.09.19
10	Байгалиева Луну				5.09.19
11	Белекова Рубина				5.09.19
12	Бердаманов Айнарман				5.09.19
13	Биде есметов Сегина				5.09.19
14	Бийевова и. Нуруева				5.09.19
15	Маматов у. Нелан				5.09.19
16	Маматовов Багдат				5.09.19
17	Маматовов Кур. Ам				5.09.19
18	Заманбаев у. Келован				5.09.19
19	Маматовов Нормина				5.09.19
20	Маматовов Нормина				5.09.19
21	Маматовов Нормина				5.09.19
22	Маматовов Нормина				5.09.19
23	Маматовов Нормина				5.09.19
24	Маматовов Нормина				5.09.19
25	Маматовов Нормина				5.09.19
26	Маматовов Нормина				5.09.19
27	Маматовов Нормина				5.09.19
28	Маматовов Нормина				5.09.19
29	Маматовов Нормина				5.09.19
30	Маматовов Нормина				5.09.19
31	Маматовов Нормина				5.09.19
32	Маматовов Нормина				5.09.19
33	Маматовов Нормина				5.09.19
34	Маматовов Нормина				5.09.19
35	Маматовов Нормина				5.09.19
36	Маматовов Нормина				5.09.19
37	Маматовов Нормина				5.09.19
38	Маматовов Нормина				5.09.19
39	Маматовов Нормина				5.09.19
40	Маматовов Нормина				5.09.19
41	Маматовов Нормина				5.09.19

Дене - мергөн сабагын сабагчдын нэр нэвчил
 мөхөмөлдөөнөөр
 сансаа

Тугагчид б.А

Спорт залдагы жүрүм турум эрежелери.

Спорттук залда жана спорттук аянтчада өзүңдүн жана жолдошторуңдун жаракат алып калбашы үчүн жүрүш туруш эрежелерин сактоо абдан маанилүү. Дене тарбия сабагында эмне кылуу керек, эмне кылбоо керектигин эсиңе сакта!

Керектүү (Зарыл)	Тыюу салынат
<ol style="list-style-type: none">1. Спорттук кийим жана бут кийим менен гана машыгуу керек.2. Залга мугалимдин катышуусунда (көзөмөлүндө) гана кирүү керек.3. Команда менен бирдикте гана көнүгүүлөрдү аткаруу керек.4. Эгерде жеке көнүгүү аткара турган болсо, кезек менен шашпай, жолдошуңдун аткарып, сага орун берүүсүн күтүшүң керек.5. Оюн учурунда тартипти сактап, калыстардын, окутуучунун, капитан команданын көргөзмөсүн аткаруу керек.6. Сабак учурунда залдан мугалимдин уруксаты менен гана чыгуу керек.	<ol style="list-style-type: none">1. Дене тарбия сабагынан кийин күн бою спорттук кийим жана бут кийим менен жүрүүгө болбойт.2. Саат, билерик, сөйкө жана кооз жасалгалар менен машыгууга болбойт.3. Мугалимдин уруксаты жок жарылуучу заттарды которууга, жылдырууга болбойт.4. Спорт залда мугалим жана машыктыруучу жокто жарылуучу зат менен машыгууга болбойт.5. Топторду, таштарды жана катуу карларды (муздарды) ыргытууга болбойт.6. Буттан чалуу, түртүшүү, көнүгүү жасоо учурунда алаксытууга болбойт.

Бул эрежелерди аткаргандар гана чыныгы спортсмен болуп, спорттук зал менен достошот.